

"ДОС-КРЕДОБАНК" ААК
Бишкек ш. Чүй көч.92, 6-кабат

**2024-ЖЫЛДЫН 30-НОЯБРЫНА (кошуп) КАРАТА
КАРЖЫЛЫК АБАЛ БОЮНЧА ОТЧЕТ**


(КР сомунун миндик чени менен)

	30 ноябрь 2024-ж.	30 ноябрь 2023-ж.	31 декабрь 2023-ж.
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	1 607 584	2 349 135	2 339 591
Банктардагы каражаттар	922 102	841 928	499 635
Кардарларга берилген насыялар	8 230 968	6 062 370	6 170 333
Насыялар боюнча келип чыгуусу мүмкүн болгон жоготуулар үчүн резерв	(172 513) *	(115 588)	(120 004)
Нетто-кардарларга берилген насыялар	8 058 455	5 946 782	6 050 329
Баалуу кагаздарга инвестициялар	999 667	915 777	1 005 941
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	1 404 324	979 306	1 019 471
Киреше же чыгым аркылуу бааланган финансылык инструментте	26 040	-	75 506
Колдонуу укугу активдери	54 402	17 317	16 245
Сатууга багытталган активдер	7 432	13 597	13 597
Башка активдер	263 486	193 842	770 228
БАРДЫГЫ БОЛУП АКТИВДЕР	13 343 492	11 257 684	11 790 543
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР:			
Кардарлардын каражаттары	9 861 893	8 099 711	8 383 395
Банктардын каражаттары жана ФКУ	146 969	185 231	186 337
Тартылып келинген башка каражаттар	638 158	414 057	413 455
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	88 157	87 951	85 688
Ижара милдеттенмелери	59 489	18 403	17 315
Киреше же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык милдеттенмелер	25 937	733	76 559
Салык милдеттенмелерине салуу	30 298	17 275	17 277
Башка милдеттенмелер	377 004	568 967	719 579
	11 227 905	9 392 328	9 899 605
КАПИТАЛ:			
Уставдык капитал	1 585 698	817 008	817 008
Бөлүштүрүлбөгөн киреше/(Жабылбаган чыгаша)	529 889	1 048 348	1 073 930
	2 115 587	1 865 356	1 890 938
КАПИТАЛ ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР БАРДЫГЫ БОЛУП	13 343 492	11 257 684	11 790 543

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы эсепчи

* Улуттук Банк боюнча резервдер



Эшбердиева Ч.М.

Кыдыралиева Г.Э.



ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК"


Бишкек ш. Чүй көч. 92, 6-кабат

2024-ЖЫЛДЫН 30-НОЯБРЫНА КАРАТА (кошкондо) ЭКОНОМИКАЛЫК НОРМАТИВДЕРДИ САКТОО ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Экономикалык нормативдин аталыштары	Нормативдин белгиленген мааниси	Нормативдин факт жүзүндөгү мааниси
Банк менен байланышы жок бир зайымчыга (карыз алуучуга) тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.1)	20 пайыздан жогору эмес	1,5%
Банк менен байланыштагы бир зайымчыга тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.2)	15 пайыздан жогору эмес	1,2%
Банк менен байланышы жок, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.3)	30 пайыздан жогору эмес	11,6%
Банк менен байланышы бар, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.4)	15 пайыздан жогору эмес	0,0%
Кошунду капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.1)	12 пайыздан кем эмес	14,0%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.2)	7,5 пайыздан кем эмес	14,1%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.3)	6 пайыздан кем эмес	14,1%
Лeverаждын коэффициент (К 2.4)	6 пайыздан кем эмес	11,2%
Банктын өтүмдүүлүгүнүн нормативи (К 3)	45 пайыздан кем эмес	82,2%
Бардык валюталар боюнча узак валюталык маалыматтардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.1)	20 пайыздан кем эмес	-
Бардык валюталар боюнча кыска валюталык позициялардын кошунду чондугунун маалыматтары боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.2)	20 пайыздан жогору эмес	-
Банктын капитанынын кошумча запасы ("буфер капиталынын" көрсөткүчү)	18 пайыздан кем эмес	16,4%
Баалуу металлдардагы узак ачык позициялардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.5)	20 пайыздан жогору эмес	-
Баалуу металлдардагы кыска ачык позициялардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.6)	20 пайыздан жогору эмес	-

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы эсепчи



Эшбердиева Ч.М.

Кыдыралиева Г.Э.